

КРЕДИТТИК КЕЛИШИМДИ ТҮЗҮҮГӨ

ЖАЛПЫ СУНУШ (ПУБЛИКАЛЫК ОФЕРТА)

г Бишкек.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 398-беренесинин 2-болугу, 393-беренесинин 2-болугу, 394-беренесинин 1-бөлүгү, 386,395,399,102-беренелерине ылайык ушул жалпыга ачык сунуш (мындан ары – Оферта) физикалык жактар менен кредиттик келишимди түзүү боюнча (мындан ары – Келишим) «Универсал Кредит» жоопкерчилиги чектелген коому микрокредиттик компаниясы (мындан ары – Компания) тарабынан расмий жалпыга ачык сунуш болуп саналат жана физикалык жак (мындан ары – Кардар) менен түзүлүүчү кредит берүү келишимине багытталган. Кредит берүү боюнча келишим «OGOGO» мобилдик тиркемеси аркылуу берилет жана ушул Офертада каралган шарттарда жана тартипте ишке ашырылат.

Ушул Оферта келишимди түзүү боюнча Компания тарабынан стандартык (типтүү) формада бекитилген, бардык Кардарлар үчүн бирдиктүү болуп саналат жана Кардар тарабынан өзгөртүүгө жатпайт. Оферта Компаниянын расмий сайтында жайгаштырылат: https://u-credit.kg/wpcontent/uploads/2023/12/draft_oferty_kred_dogovora_universal_original_doc1.pdf

Офертада каралган шарттар менен Келишим түзүү максатында, Кардар ушул Офертаны толук жана шексиз кабыл алат (акцепттейт). Келишим Кардар менен Компаниянын ортосунда түзүлөт, Кардар тарабынан ушул Офертада каралган ыкма же тартип боюнча акцепт кылынган учурдан тартып түзүлдү деп эсептелет.

I. ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

1.1. Акцепт – бул сөзсүз толук кабыл алуу жана эч кандай өзгөртүүсүз, каршылыксыз макулдук. Кардар кредит берүү жөнүндө келишимдин шарттарын жана/же Компаниянын мобилдик тиркеме «OGOGO» аркылуу башка кызматтарды көрсөтүү шартын толук, шартсыз жана эч кандай өзгөртүүсүз кабыл алуусу болуп саналат (макулдук берүүсү), Офертага тиркемеленген №1-тиркемесинде көрсөтүлгөн форма боюнча жүргүзүлөт.

1.2. Аутентификация – Кардардын инсандыгынын чыныгы экендигин тастыктоо ыкмасы төмөнкүүлөрдү камтыйт: текшерүү, аныктоо жолуу жана/же салыштыруу аркылуу, сунушталган/колдонулган идентификатордун мүнөздөмөлөрүн, Аутентификация/идентификация каражаттарын (PIN-кодду, логинди, сырсөздү киргизүү, колдонуу жана пайдалануу, логин, ырастоо коду биометралык идентификация каражаттары, Кардардын планшетте стилус же башка эквиваленттүү каражаттар менен графикалык кол тамгасы, коргоо, кирүү каражаттары) жана бул буйрук/макулдук укук берген инсан тарабынан берилген жана/же анын колу менен кол коюлганын ырастайт.

1.3. «OGOGO» мобилдик тиркемеси — «OGOGO» санарип платформасынын негизги компоненти болуп саналат, Android жана iOS операциялык системалары бар мобилдик түзмөктөрдү орнотуу жана колдонуу үчүн жеткиликтүү программалык камсыздоо. Ал кардарлар үчүн арналган жана санарип соода аянтчасына кирүүнү камсыз кылат, финансы-кредит уюмдары, лизинг компаниялары жана «OGOGO» санарип платформасынын башка катышуучулары аркылуу каржылоону расмийлештирүү жана алуу мүмкүнчүлүгүн берет, ошондой эле соода уюмдары менен өз ара аракеттенүүгө мүмкүндүк берет каржылоо алкагында товарларды сатып алуу үчүн.

1.4. Кардар — Кыргыз Республикасынын жараны болгон жеке инсан, ал «OGOGO» мобилдик тиркемесин колдонуу менен Компанияга Соода уюмунун жайында товарды сатып алуу максатында каржылоо алуу боюнча арыз жөнөтөт.

1.5. Электрондук кол тамга (жөнөкөй электрондук кол тамга (ОТР)) — бул жеке кол тамганын аналогу болуп саналат жана кодду киргизүү/колдонуу/пайдалануу же башка каражаттарды колдонуу аркылуу формасында/түрүндө чагылдырылат, анын ичинде

аутентификациялоо/идентификациялоо башка ыкмалар, атап айтканда: графикалык кол тамга планшетте стилус менен тартылган, анын атынан маалымат электрондук документ түрүндө кол коюлган учурда, юридикалык мааниге ээ чечимдерди кабыл алууда жана/же юридикалык мааниге ээ аракеттерди жасоодо (акцепт, макулдук билдирүү, таанышуу, арыз берүү, электрондук төлөм буйруктарын/тапшырмаларын түзүү (кол коюу), банктык операциялар/транзакциялар, төлөмдөр, эсептешүүлөр, ар кандай башка электрондук документтерди түзүү (кол коюу), анын ичинде келишимдер/макулдашуулар, сунуштар (оферта) жана башка бүтүмдөр). Ырастоо коду (ОТР) кардардын жөнөкөй электрондук кол тамгасы катары колдонулат. Кардар «OGOGO» санариптик платформасында жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонуунун шарттарына ылайык электрондук документтерге кол коёт, бул шарттар ушул Офертага карата тиркеме №4 катары берилген «OGOGO» санариптик платформасында кардарлардын жөнөкөй электрондук кол тамгасын колдонуу жөнүндө келишимде көрсөтүлгөн.

1.6. **Ырастоо коду (ОТР)** (англ. One Time Password) – бир жолу колдонулуучу (генерацияланган) код болуп саналат, Компания тарабынан Кардардын уюлдук телефонунун номерине SMS-билдирүү аркылуу жөнөтүлөт жана Кардар тарабынан «OGOGO» мобилдик тиркемесине киргизилет. Бул код Кардарды аутентификациялоого мүмкүндүк берет жана операцияларды/транзакцияларды жүргүзүүгө, макулдукту ырастоого, таанышууга, «OGOGO» мобилдик тиркемесинде Кардар тарабынан электрондук документтерге кол коюуга (түзүүгө) мүмкүндүк берет (анын ичинде ушул Коомдук офертага, кредиттик келишимге, арыздарга, анкеталарга, сунуштарга (оферта), келишимдерге/макулдашууларга, саясаттарга, эрежелерге, билдирүүлөргө/кабарларга, төлөм документтерине жана башка документтерге).

1.7. **Жеке идентификациялык номер (PIN-код)** – Кардар тарабынан «OGOGO» мобилдик тиркемесине кирүүгө/авторизациялоого, инсанын ырастоого жана тиркемеге кирүүгө колдонулган жашыруун код. Ал кардар өзү койгон 4-сандык же 6-сандык PIN-коддон турат.

1.8. **Логин** – Кардардын коддук аты, катары көбүнчө уюлдук телефон номери колдолунат. Бул «OGOGO» мобилдик тиркемесине кирүү жана кызматтарды/мобилдик тиркемени пайдалануу үчүн зарыл болгон маалымат.

1.9. **САС (НСП)** – Сатуудан алынуучу салык.

1.10. **Товар** – кредиттөө объектиси болуп саналган кыймылдоо мүлк же кызмат.

II. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ

2.1. Компания Кардарга келишимде көрсөтүлгөн шарттарда жана Акцепте (ушул келишимге №1-тиркеме) конкреттүү кредит параметрлери боюнча (мөөнөттүү, суммасы, пайыздык өлчөмү ж.б.) кредит берилет.

2.2. Кредиттин максаты: керектөөчүлүк товарларды жана кызматтарды сатып алуу.

2.3. Кредит боюнча пайыздык төлөмдөр Акцепте көрсөтүлгөн өлчөмдө белгиленет. Пайыздар негизги карыздын учурдагы калдыгына эсептелип, айдагы күндөрдүн чыныгы санына жараша жана 365 күнгө барабар календардык жылдын негизинде эсептелет. Жылдык пайыздык чен жана жылдык эффективдүү пайыздык чен (APR) Акцепте көрсөтүлөт.

2.4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдөгү сатуудан алынуучу салыгы кредит боюнча пайыздык суммага эсептелет жана карыз алуучу тарабынан төлөнүп берилген пайыздык сумма менен бирге төлөнөт.

2.5. Кредит боюнча пайыздарды эсептөө накталай же накталай эмес формада акча каражаттары берилген учурдан тартып (Компаниянын ссудалык эсебинен дебеттелген күндөн тартып) башталат жана кредит боюнча бардык негизги карыз толугу менен төлөнгөн күндөн 1 (бир) күн мурун аяктайт.

2.6. Кардар кредитти төлөөнү Акцепте көрсөтүлгөн жана ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Төлөө графигине ылайык жүргүзүүгө милдеттүү.

2.7. Кызматтарды/Товарды сатып алууга каражат Кардар тандаган Соода уюмунун эсебине которулат.

2.8. Кардар кредит боюнча төлөмдөрдү накталай түрдө Компаниянын кассасына акча салуу жолу менен, Компаниянын өнөктөш-банктердеги эсептерине, төлөм терминалдары аркылуу, электрондук капчыктар аркылуу, ушул келишимге №2-тиркемеде көрсөтүлгөн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка каалаган жеткиликтүү ыкмалар менен жүргүзө алат.

2.9. Компания төмөнкүдөй жагдайлар болгондо Кардарга ушул Келишимде каралган кредитти толук же жарым-жартылай берүүдөн баш тартууга укуктуу: эгер Кардар келишим шарттарын талаптагыдай аткарбай турганы айкын болсо. Бул учурда Компания өз алдынча, өз каалоосу боюнча баш тартуунун негиздерин аныктайт/белгилейт жана мындай чечимдин себептери тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү эмес.

2.10. Кардар тарабынан ушул Келишимде, коомдук офертада, Компаниянын акттарында/документтеринде каралган шарттар жана тартип боюнча акцепттелген электрондук документтер, анын ичинде ушул Келишим, кардардын өз колу менен кол коюлган кагаз түрүндөгү документтерге барабар деп таанылат.

2.11. Кардар ушул Келишимди акцепттөө менен, «OGOGO» мобилдик тиркемесиндеги ушул Келишимдин, электрондук документтердин, коомдук оферталардын бардык шарттары менен өз алдынча таанышканын, алар өтө так жана түшүнүктүү жазылганын, толугу менен түшүнгөнүн жана алар менен макул экенин тастыктайт.

2.12. Кардардын жеке маалыматтары, Кардарга «OGOGO» мобилдик тиркемесине кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү, ошондой эле кызматтын башка функцияларын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн алуу максатында колдонулушу мумкун.

2.13. Кардардын жеке маалыматтарын иштеп чыгуу мөөнөттүү чектелбеген, мыйзамдуу бардык ыкмалар менен, анын ичинде автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен же колдонбостон, маалыматардын маалыматтык системаларында жүргүзүлөт.

2.14. Эгерде кардар тарабынан жеке маалыматтар, логин жана PIN-код максаттуу же максатсыз үчүнчү жактарга берилип же жоголуп, кардардын күнөөсү менен ачыкка чыккан болсо, Компания жоопкерчилик тартпайт.

2.15. Ушул Договор, Коомдук оферта менен таанышуу жана анын шарттарын кабыл алуу/акцепттөө аркылуу (төмөндөгүлөрдүн бири аркылуу ырастоо: мобилдик тиркеме «OGOGO» ичине кирип PIN-кодду киргизүү, OTP (бир жолку сырсөз), логин, сырсөз, биометрикалык идентификация каражаттары (манжа изи, көздүн тор кабыгы/көздүн ириги, бетти таануу, үнүн таануу же башка эквиваленттүү идентификаторлор/аутентификация ыкмалары) колдонуу менен) Кардар тарабынан Коомдук оферта жана ушул Договор жөнөкөй электрондук кол тамга менен түзүлгөн/акцепттелген деп эсептелет, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына жооп берет.

2.16. Жөнөкөй электрондук кол тамганын колдонулушу Кардардын өз колу менен кол койгонуна барабар болуп саналат, Кардарды идентификациялоо куралы жана электрондук документтин бүтүндүгүн текшерүү каражаты болуп эсептелет.

2.17. Кардар ушул пункт аркылуу жөнөкөй электрондук кол тамга менен жасалган операциялардын жана бүтүмдөрдүн юридикалык маанисин түшүнөт жана билет.

2.18. Кардар кабардар: жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган ушул документ (документтер пакети) өзгөртүүсүз жана кагаз түрүндөгү документке (документтер пакети) бирдей мааниде деп таанылат.

2.19. Кардар макул болот, эгерде «OGOGO» мобилдик тиркемесинде каржылык кызмат көрсөтүүгө арыз берилип жактырылса, андан кийинки бардык талап кылынган жана зарыл болгон документтер жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган деп эсептелет.

2.20. Ушул пунктка ылайык, Кардар эркин, аң-сезимдүү жана өз каалоосу боюнча төмөндөгүлөргө макул болот, ырастайт, тастыктайт. Эгерде Келишимде, Тарифтер же Компаниянын башка актылары/документтери жаңыланса, өзгөртүлсө жана/же толукталса,

Кардардын «OGOGO» мобилдик тиркемесине ар бир кийинки кириши (идентификаторлорду, электрондук кол тамганы жана/же башка аутентификация/идентификация каражаттарын колдонуу менен) төмөндөгүлөрдүн акцепти (кабыл алуусу, макулдугу, кошулуусу, кол коюусу) болуп эсептелет. Келишимдердин, тарифтердин, ага тиешелүү жаңыртуулардын, өзгөртүүлөрдүн жана/же кошумчалардын күчүнө кириши менен, кардардын тиешелүү макулдугу же тааныштыгы компания тарабынан алынган деп таанылат.

2.21. «OGOGO» тиркемесинин реквизиттери тек гана Кардар тарабынан гана колдонулушу мүмкүн. «OGOGO» мобилдик тиркемесинин реквизиттерин, анын ичинде Логинди жана PIN-кодду (электрондук кол тамганы) үчүнчү жактарга берүүгө тыюу салынат. «OGOGO» мобилдик тиркемесинин логинди, PIN-кодду, ырастоо кодун (OTP) (электрондук кол тамганы) колдонуу үчүн жоопкерчиликти Кардар өзү мойнуна алат.

2.22. Кардар тарабынан келишимдин шарттарын аткарбоо же туура эмес аткаруунун натыйжасында Компанияга келтирилген зыян Кардар тарабынан толук көлөмдө жана шексиз төлөнүп берилиши керек.

2.23. Аталган Келишимди кабыл алуу (акцепт) негизинде, Кардар Компанияга өзүнүн жеке маалыматтарын иштеп чыгууга макулдугун берет (анын ичинде Кардардын атынан жана/же үчүнчү жактардан, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунан жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иш алып барган башка мамлекеттик органдардан жеке маалыматтарды алууну).

2.24. Ушул макулдук Кардар тарабынан Келишим боюнча жана Компания менен түзүлгөн башка келишимдер боюнча өз милдеттери толук аткарылганга чейин, ошондой эле Келишимдин жана Компания менен түзүлгөн башка келишимдердин күчү токтогон күндөн тартып 5 (беш) жыл бою жарактуу болот. Көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин, эгерде анын кайтарылып алынган тууралуу маалымат болбосо, макулдуктун күчү ар бир кийинки 5 (беш) жылга автоматтык түрдө узартылган болуп эсептелет. Макулдук Кардар тарабынан мөөнөтүнөн мурда кайтарылып алынышы мүмкүн, бирок Келишим боюнча жана Компания менен түзүлгөн башка келишимдер боюнча бардык карыздар толук жабылгандан кийин гана, Компанияга тиешелүү жазуу жүзүндөгү билдирүү жөнөтүү жолу менен жүзөгө ашырылат.

2.25. Аталган Келишимди Кардар тарабынан кабыл алуунун негизинде, Кардар Компанияга өзүнүн жеке маалыматтары боюнча төмөнкүдөй жана/же зарыл болгон бардык аракеттерди жасоого макулдугун берет: Келишимди аткаруу максатында, келишимдерди түзүү жана кредитти тейлөө, карызды жыйноо боюнча Компаниянын функцияларын ишке ашыруу, ошондой эле Компаниянын жана/же анын өнөктөштөрүнүн жаңы продукттарды жана кызматтарды иштеп чыгуу максатында, анын ичинде чектөөсүз төмөнкүлөр: жыйноо, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), пайдалануу, таратуу (анын ичинде берүү, анын ичинде үчүнчү жактарга берүү, анын ичинде «OGOGO» ЖЧКсына, каржы-кредит уюмдарына жана банктын өнөктөштөрүнө, кредиттөө алкагында кызмат көрсөтүүчүлөргө жана кардарлардын карыздарын кайтарууга көмөктөшүү боюнча иш алып баруучуларга), анонимдештирүү, бөгөттөө, жок кылуу, чек арадан тышкары өткөрүп берүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Жеке маалыматтар жөнүндө» Мыйзамынын жоболорун эске алуу менен Кардардын жеке маалыматтарына карата башка бардык аракеттерди жасоо.

2.26. Кардар тарабынан «OGOGO» мобилдик тиркемесин колдонуу логин, пароль, PIN-код жана/же ырастоо коду (OTP) аркылуу же башка аутентификация жана идентификация каражаттары аркылуу ишке ашырылат.

2.27. Жөнөкөй электрондук кол тамга (OTP ырастоо кодун колдонуу/пайдалануу) Кардардын өз колу менен койгон кол тамгасынын аналог болуп саналат.

2.28. Аталган Келишимдин алкагында Кардар тарабынан электрондук кол тамга менен кол коюлган электрондук документ кагаз түрүндөгү документтерге барабар юридикалык күчкө ээ болуп саналат жана аталган Келишимди аткаруу үчүн кабыл алынат, ошондой эле соттук жана башка талаш-тартыштарды кароодо далил катары колдонулат.

2.29. Аталган Келишимдин Тараптары төмөнкүлөрдү моюнга алышат: сырсөздөрдү, ырастоо коддорун (ОТР) жана/же башка идентификаторлорду, аутентификация каражаттарын колдонуу менен «OGOGO» мобилдик тиркемесине кирүү, мүмкүнчүлүк алуу Кардардын өз колу менен койгон кол тамгасына, Кардардын электрондук кол тамгасына барабар деп таанылат.

2.30. Кардар электрондук кол тамганы жеке өзү гана колдонууга милдетүү.

2.31. Кардар төмөнкүлөр менен макулдашат: Кардардын электрондук кол тамгасы аркылуу жасалган бардык операциялар/транзакциялар, төлөмдөр жана эсептешүүлөр юридикалык күчкө ээ болуп, Компания үчүн туура, мыйзамдуу жана милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш деп таанылат.

2.32. Кардардын электрондук кол тамгасын колдонуусу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кагаз жүзүндөгү кол менен коюлган кол тамга коюлгандай эле юридикалык кесепеттерди жаратат.

2.33. «OGOGO» мобилдик тиркемесинде же Компаниянын башка системаларында аутентификация жана идентификация каражаттары аркылуу киргенден кийин жасалган бардык буйруктар, төлөм тапшырмалары, арыздар жана башка аракеттер Кардар тарабынан туура жасалган деп таанылат, Кардардын чечимин ырастоо үчүн жетиштүү болуп эсептелет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кагаз түрүндө түзүлгөн буйруктар менен бирдей юридикалык күчкө ээ деп таанылат.

2.34. Кардардын анкетасында камтылган Кардардын фамилиясы, аты, атасынын аты (болгон учурда), ошондой эле Кардар тарабынан киргизилген телефон номери, сырсөздөр жана/же коддор, башка аутентификация/идентификация каражаттары жеке аталган Келишимде же электрондук документти кол менен кол койгон Кардарга бир мааниде ишарат кылган маалымат деп эсептелет.

2.35. Аталган Келишимди же электрондук документти электрондук колу менен кол койгон жакты аныктоо Кардардын иденттүүлүгүн төмөнкү ыкмалардын бири (же бир нечеси бирге) аркылуу орнотуу же салыштыруу жолу менен ишке ашырылат:

- Кардардын анкетасында идентификация учурунда көрсөтүлгөн телефон номери менен Код жөнөтүлгөн телефон номеринин дал келүүсү; жана/же
- Компания тарабынан Кардардын телефон номерине жөнөтүлгөн ырастоо коду (ОТР) менен киргизилген коддун дал келүүсү; жана/же
- Мобилдик тиркемеге биринчи жолу киргенде киргизилген PIN-код, сырсөз жана/же код менен кийинки жолу киргенде киргизилген PIN-код, сырсөз жана/же коддун дал келүүсү; жана/же
- Электрондук документке кол коюу учурунда Компания өз алдынча өз каалоосу боюнча белгилеген Кардардын аныктоонун/иденттөөнүн жана/же аутентификациялоонун башка ыкмалары.

2.36. Жогоруда көрсөтүлгөн ыкмалардын кайсынысы болбосун Кардардын төмөнкүлөрдү жасоо учурунда анын иденттүүлүгүн жана/же аутентификациясын аныктоо үчүн жетиштүү болуп саналат: операцияларды/транзакцияларды жүргүзүү, төлөмдөрдү жүргүзүү, эсептешүүлөрдү жүргүзүү, Компаниянын кызматтарын, продуктуларын пайдалануу, ошондой эле электрондук документти же электрондук билдирүүнү түзүү (кол коюу), кабыл алуу (акцепттөө), таанышуу, макулдугун берүү же башка жол менен аныктоо.

2.37. Электрондук кол тамганы пайдалануу боюнча мамилелер, анын ичинде жөнөкөй электрондук кол тамга жана аутентификация каражаттары боюнча мамилелер, эгер бул Келишимде башкача каралбаса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына, Компаниянын

расмий интернет-сайтында, Компаниянын маалыматтык стенддеринде жана/же Компаниянын тутумдарында жайгаштырылган актыларына, ошондой эле Компания менен Кардардын ортосунда түзүлгөн өзүнчө келишимдерге, макулдашууларга, офертага (кагаз түрүндө жана/же электрондук формада) ылайык жөнгө салынат – бул келишимдер азыркы Банктык кызмат көрсөтүү келишимине кол коюлганга (түзүлгөнгө) чейин да, андан кийин да түзүлүшү мүмкүн.

III. КЕЛИШИМДИН МӨӨНӨТҮ. КЕЛИШИМДИН АТКАРУУ ТАРТИБИ.

3.1. Аталган келишимдин күчүнө кириши Акцепт учурунан башталат жана келишим боюнча бардык милдеттемелер толук аткарылганга чейин жарактуу болот. Келишимдин шарттарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор тараптардын жазуу жүзүндөгү кошумча макулдашуусу менен гана расмийлештирилет.

3.2. Кредитти жана пайыздарды төлөө графигин өзгөртүү Тараптар тарабынан жаңы төлөө графигине кол коюу жолу менен жүргүзүлөт, бул учурда ушул Келишимге Кошумча макулдашуу түзүлбөйт. Кредит боюнча жаңы графикке кол коюу менен, мурунку төлөө графиги күчүн жоготот.

3.3. Кардар тарабынан карызды төлөө үчүн киргизилген суммалар акча милдеттенмесин аткарууга жетишсиз болгон учурда, төмөнкү тартипте колдонулат:

- а. негизги сумма;
- б. акча милдеттенмесин аткаруу боюнча чыгымдар;
- в. кечиктирилген пайыздар;
- г. айып пул.

3.4. Эгерде Кредит алуучунун учурдагы карызы боюнча пландык төлөө графикте көрсөтүлгөндөн көбүрөөк суммада жүргүзүлсө, анда ашыкча төлөнгөн сумма Кийинки төлөө күнү келгенге чейин Компаниянын резервдик (котловой) эсебинде сакталат.

3.5. Акча каражаттары негизги суммага төлөөгө жөнөтүлүшү мүмкүн жана кредитти жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда төлөө катары кабыл алынышы мүмкүн, мында төлөө графиги өзгөртүлөт. Бул үчүн кардар компаниянын башкы кеңсесине, филиалдарына жеке жазма арыз менен, же электрондук почта, WhatsApp номери жана башка байланыш каналдары аркылуу кызматкерлерди сөзсүз түрдө кабардар кылууга милдеттүү.

3.6. Кредитти төлөөдө кардар тарабынан ашыкча төлөнгөн сумма болгон учурда, Компания кардарга кабарлайт. Кардардын арызынын негизинде ашыкча төлөнгөн суммалар компаниянын кассалары аркылуу, кардардын коммерциялык банктардагы эсептешүү эсебинен, же арызда көрсөтүлгөн башка реквезиттер боюнча жолдору менен кайтарылып берилет.

3.7. 200 (эки жүз) сомго чейинки ашыкча төлөнгөн сумма Тараптар тарабынан маанисиз деп эсептелет жана Кредитор тарабынан Кардарга жазма түрдө кабарлоону талап кылбайт. Көрсөтүлгөн суммалар кредитти акыркы төлөө күнүнөн тартып 1 (бир) ай ичинде Кардар тарабынан талап кылынбаса, алар Тараптар тарабынан таандык эмес (же белгилүү бир максатта колдонулбаган) деп таанылышы мүмкүн.

3.8. Азыркы келишим боюнча Кардардын милдеттенмелерин туура аткаруу Кардарга таандык болгон бардык мүлкү менен, ошондой эле эгер бар болсо — күрөөчүнүн кепилдиги менен камсыздалат.

IV. КАРДАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ.

4.1. Кардар төмөнкү укуктарга ээ.

4.1.1. Кредиттик келишимге кол коюлган учурдан баштап, акча каражаттары алынганга чейин акысыз негизде кредит алуудан баш тартууга укуктуу.

4.1.2. Берилген келишимге кол коюуга чейин, келишимдин көчүрмөсүн жана ага тиркелген бардык документтерди алууга укуктуу, зарыл болсо юридикалык кеңеш алуу үчүн, өз каалоосу боюнча эки күндүн ичинде.

4.1.3. Кредит боюнча эсептешүүлөрдүн тартиби жана кредиттин толук наркы боюнча түшүндүрмө алуу.

4.1.4. Кредиттик келишим жана ушул тизмек кайсы тилде (мамлекеттик же расмий) түзүлөрүн тандоо.

4.1.5. Кредитти аталган Келишимде көрсөтүлгөн максаттарга ылайык пайдалануу.

4.1.6. Ушул келишимди Компания менен кандайдыр бир комиссияларсыз, айып санкцияларысыз эрте же жарым-жартылай эрте төлөп, токтотуу.

4.1.7. Компанияга үчүнчү жактардын күрөөсүн (кепилдигин) берүү.

4.1.8. Аталган келишим боюнча өзүнүн укуктарын жана/же милдеттерин Компаниянын алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдугун алгандан кийин гана, тиешелүү мыйзам талаптарын сактоо менен үчүнчү жактарга өткөрүп бере алат.

4.2. Кардар милдеттүү:

4.2.1. Акцептте каралган мөөнөттөрдө Компанияга кредиттин толук наркын кайтарууга. Эгерде График боюнча кредитти төлөө мөөнөтү иш эмес күнгө туш келсе, Кардар карызды Графикке ылайык төлөө мөөнөтүнөн мурунку акыркы иш күнүнөн кечиктирбестен төлөп берүүгө милдеттүү.

4.2.2. Кредит алуу менен байланышкан бардык маалыматтар жана документтер чындыкка дал келерин жана түп нускаларына туура келерин кепилдөөгө.

4.2.3. Компанияга өзүнүн төлөө жөндөмдүүлүгү жөнүндө чындыкка дал келген маалыматтарды берүүгө. Кредитти өз убагында кайтарууга таасир эте турган бардык өзгөрүүлөр жана кыйынчылыктар тууралуу Компанияны кабардар кылууга милдеттүү, анын ичинде жумуш ордунун, иш жүзүндөгү айлык акынын, кызмат ордунун өзгөрүшү да кирет.

4.2.4. Өз тарабынан эч кандай келишим боюнча милдеттерди аткарбоо же бузуулар жок экендигин, мүлктүк милдеттенмелердин аткарылбай жаткандыгы же ага каршы соттук териштирүү жүрүп жаткандыгы жок экендигин кепилдөөгө, мындай жагдайлар анын ишкердик жана каржылык абалына олуттуу терс таасирин тийгизе турган болсо да.

4.2.5. Кредитти аталган Келишимдин шарттарына ылайык, максаттуу багыты боюнча гана пайдаланууга. Компаниянын талабы боюнча анын көрсөткөн үчүнчү жактарга (КРУлуттук Банкы, аудиторлор, эксперттер, баалоочулар жана Кредитор тарабынан ыйгарым укук берилген башка жактар) Кардардын каржы-чарбалык ишмердүүлүгүн жана кредиттин максаттуу пайдаланылышын текшерүү учурунда толук көмөк көрсөтүүгө, ошондой эле Кардардын төлөө жөндөмдүүлүгүн жана кредиттин камсыздалышын текшерүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга милдеттүү. Мында Компаниянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү документтерди жана Кардардын мүлкүн түздөн-түз карап чыгуу аркылуу (анын ичинде сурот – жана видео тартууну колдонуу менен) текшерүү жүргүзөт. Мындай текшерүүлөрдүн саны жана алардын мөөнөттөрү Компания тарабынан өз алдынча аныкталат жана Кардар менен макулдашылбайт.

4.2.6. Компанияга фамилиянын, атынын жана атасынын атынын, паспорттук маалыматтардын, жашаган жеринин (каттоо/прописка) жана жумуш жеринин өзгөрүшү тууралуу мындай өзгөрүүлөр болгон күндөн тартып үч күндүн ичинде билдирүүгө милдеттүү.

4.2.7. Кредитти кайтаруу боюнча жоопкерчиликти өзүнө таандык болгон бардык мүлкү менен, ошондой эле туруктуу жумуш жеринде алган кирешелери (айлык акы, сый акы жана башка төлөмдөр) менен көтөрүүгө милдеттүү.

4.2.8. Кредит алууга байланыштуу аталган Келишимдин 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн тиешелүү чыгымдарды үчүнчү жактардын пайдасына төлөө.

4.2.9. Аталган келишимде каралган башка милдеттерди аткаруу.

V. КОМПАНИЯНЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

5.1. Компания төмөнкү укуктарга таандык:

5.1.1. Аталган келишим боюнча өзүнүн талаптарын кредиттин камсыздоо чараларынын эсебинен толук канааттандырууга (кепилдик, күрөө — эгерде тиешелүү камсыздоо каралган болсо).

5.1.2. Аталган келишимдин шарттары бузулган же толук аткарылбаган учурда, Кардардын бардык мүлкүнө (анын ичинде кредиттин камсыздоосу болуп саналган мүлккө) өндүрүү ишин жүргүзүүгө укуктуу.

5.1.3. Кардардан аталган келишим боюнча өзүнүн милдеттерин аткаруу жөндөмдүүлүгүн далилдеген документтерди жана башка далилдерди каалаган убакта талап кылууга укуктуу.

5.1.4. Аталган келишимди бир тараптуу тартипте мөөнөтүнөн мурда бузууга укуктуу — Келишимде каралган шарттарга ылайык жана Кардарды жазуу жүзүндө расмий кабардар кылуу менен, ушунун негизинде тараптар төмөнкүдөй макулдашты: Келишимде көрсөтүлгөн учурлар Компаниянын демилгеси менен келишимди бир тараптуу бузуу үчүн олуттуу жана жетиштүү негиз болуп эсептелет.

5.1.5. Аталган келишимге кол коюу менен, Кардар Компаниянын өз кызыкчылыктарын коргоо максатында белгиленген тартипте маалыматты «Кредиттик бюрога» берүүгө укугу бар экендигине макулдугун берет, бул Кыргыз Республикасынын «Банктык сыр жөнүндө» мыйзамын бузуу катары каралышы мүмкүн эмес.

Жогоруда көрсөтүлгөн маалымат алмашуу төмөнкү максаттарда ишке ашырылат, ашыкча милдеттемелерден, үмүтсүз карыздардан, алдамчылыктан, акчаны жууп салуудан (легализациялоодон) сактануу үчүн, Кардардын өзүнүн акча милдеттемелерин бир финансы-кредит мекемесинин эсебинен экинчи финансы-кредит мекемесинин алдында төлөөсүнө жол бербөө үчүн;

берилүүчү кредиттер боюнча негиздүү чечимдерди кабыл алуу үчүн.

5.1.6. Компания кайрадан кредиттөө учурунда Кардар аталган Келишим боюнча алган милдеттемелеринин кайсынысын болбосун бузгандыгы, ошондой эле Кардар үчүнчү жак болгон башка кредиторго карата болгон карызын ырастаган каалаган башка келишимде/документте алган милдеттемелеринин кайсынысын болбосун бузгандыгы учурунда кредит берүүдөн баш тартууга укуктуу.

VI. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ.

6.1. Кредиттин негизги суммасын жана ушул Келишимдин шарттарына ылайык эсептелген пайыздарды өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн Кардар, төлөө мөөнөтү бүткөндөн кийинки күндөн тартып, ар бир кечиктирилген күн үчүн Акцепте көрсөтүлгөн номиналдык пайыздык чендин өлчөмүндө айып пул төлөйт. Бул айып пул пайыздар жана негизги сумма боюнча кечиктирилген карыздын суммасына эсептелет. Ошол эле учурда, кредиттин бүткүл мөөнөтү ичинде эсептелген айып пулдун өлчөмү берилген кредиттин суммасынын 10 пайызынан ашпоого тийиш.

6.2. Кредитти өз убагында төлөбөгөн жана ушул Келишимдин шарттарын бузган учурда, Кардар кредитти жана анын пайыздарын кайтарып берүү үчүн өзүнө таандык болгон бардык мүлкү, ошондой эле туруктуу иштеген жеринен алган кирешелери (эмгек акысы, сыйлыктары жана башка төлөмдөрү) менен жооп берет.

6.3. Айып пулду эсептөө кечиктирилген карыз пайда болгон күндөн кийинки күндөн тартып башталат жана кредит боюнча карыз толугу менен төлөнгөн күнгө чейин аяктайт.

VII. КЕЛИШИМДИН ӨЗГӨЧӨ ШАРТТАРЫ.

7.1. Аталган Келишимге кол коюу менен Кардар төмөнкүлөргө өз макулдугун ырастайт: Компания ага берилген кредитти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Компания тарабынан каржылоо алуу учурунда үчүнчү жактарга күрөө катары өткөрүлүп бериле турган кредиттик портфелине кошууга укуктуу.

7.2. Кардар ушул жери менен төмөнкүгө алдын ала жазуу жүзүндө макулдугун берет: Аталган Келишим боюнча талап кылуу укугу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жана учурларда үчүнчү жакка өткөрүлүп берилиши (цессия) мүмкүн экендигине. Бул пунктта көрсөтүлгөн учурлардан тышкары (мисалы, 6.1-пунктта белгиленген кредит портфелине киргизүү жана күрөөгө коюу учурларынан башкасы).

7.3. Компания Кардардын аталган келишим боюнча милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда, пайда болгон карызды өндүрүү үчүн бардык укуктук жана башка чараларды көрүүгө, анын ичинде Компаниянын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо максатында юридикалык компанияга (өкүлгө) кайрылууга толук укуктуу.

7.4. Күтүүсүз жана алдын ала болжолдоого мүмкүн болбогон жагдайлар (форс-мажор) келип чыккан шартта, аталган келишимдин аткарылышы Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

VIII. КЕЛИШИМДИН БАШКА ШАРТТАРЫ.

8.1. Компания төмөнкү учурларда кредит берүүнү токтотууга, кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөтүүнү талап кылууга, Кардардын туруктуу жумуш жеринин жетекчилигине кайрылып, ушул келишимдин шарттарына ылайык карызды айлык акыдан (же башка төлөнүүчү кирешелерден) акча каражаттарын которуу жолу менен өндүрүүнү же Компаниянын өкүлүнө колго берүүнү суранууга укуктуу:
а) төлөө графигинин шарттары аткарылбаганда, төлөмдөр боюнча кечиктирүү 10 күндөн ашканда;

б) Кардар мүлкүнүн бир бөлүгүнө же баарына камак коюлганда, Кардар мыйзамда белгиленген тартипте төлөөгө жөндөмсүз (банкрот) деп жарыяланганда;
в) Кардар аталаган келишим боюнча башка талаптарды аткарбаганда.

8.2. Аталган келишим Кыргыз Республикасынын келишимдик сот юрисдикциясы жөнүндө мыйзамдары менен жөнгө салынат. Тараптардын ортосундагы бардык талаш-тартыштар сүйлөшүү жолу менен чечилүүгө тийиш. Эгерде талаш-тартыштар сүйлөшүү жолу менен чечиле албаса, анда талаш Кредитордун (юридикалык жак катары) башкы кеңсесинин жайгашкан жери боюнча сот тартибинде каралат, тактап айтканда, Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилет.

8.3. Аталган Келишимди кабыл алганы (акцепттегендиги) менен, Кардар өзүнө алган милдеттерди аткарбоонун же талаптагыдай аткарбоонун кесепеттери, ошондой эле ушул келишим боюнча жоопкерчилик ага толук түшүндүрүлгөндүгүн ырастайт.

8.4. Ушул Келишимдин бөлүмдөрүнүн аталыштары ыңгайлуулук үчүн гана каралган жана анын мазмунуна жана түшүндүрмөсүнө таасир этпейт.

8.5. Ушул Келишим орус тилинде эки нускада түзүлгөн, алардын ар бири бирдей юридикалык күчкө ээ жана тараптардын ар бирине бирден нуска берилет.

Компания
«Универсал Кредит» ЖЧК Микрокредиттик компания
Бишкек шаары, Гоголя 129/1 көчөсү тел. (0312) 43-35-23, 43-47-02 0(708)15-10-11,0(774)97-67-26, 0(555)18-85-44,0(555)18-85-22 тел. (WhatsApp): +996-555-433-523 mcc_ufc.b@gmail.com

№ 1-тиркеме
кредиттик келишим түзүү боюнча
жариялык офертага (сунушка)

«Универсал кредит» ЖЧК МКК кредиттик келишими боюнча жарыялык оферта шарттарын толук жана эч кандай өзгөртүүсүз кабыл алуу боюнча акцепт.

Куну: <Чыгарылган күнү>

№ арыз: <Арыздын номери>

Ушул арыз менен мен, _____, _____-жылы туулган куну, жеке башын ырастаган документке ээ болгон — паспорт: сериясы _____ № _____, _____-жылы _____ тарабынан берилген, ПИН: _____, _____ үй-булөлук абалы: _____, _____ дареги боюнча катталган(мын), чындыгында _____ дареги боюнча жашаган(мын), байланыш телефондору: _____, акыл-эсим жайында жана бекем эс-тутумда болуп, эч кандай мажбурлоосуз, ыктыярдуу турдө иш алып барып, төмөнкулөрдү ырастайм: «Универсал кредит» ЖЧК компаниясынын расмий сайтында интернет тармагындагы <https://u-credit.kg> дарегинде жарыяланган кредиттик келишим түзүү боюнча коомдук оферта (сунуш) менен толук тааныштым, шексиз макулмун жана анын бардык шарттарын кабыл алам. Ушул менен аталган келишимдин толук укуктуу тарабы болуп калам, андан келип чыгуучу бардык укуктар жана милдеттер менен бирге.

Кредиттөө шарттары менен макулмун;

Кредиттин суммасы	сом
Пайыздардын суммасы	сом
Баштапкы төлөм	сом
Кредиттин толук басы	сом
Товардык кредит учун өнөктөштүн төлөмү	сом
Кредитин мөөнөтү (ай)	мес.
Натыйжалуу пайызык чен 0%	%
Соода уюмунун аталышы	

Бөлүп төлөө (Рассрочка) боюнча сатып алынган товар: керектөөчүлүк
товарларды жана кызматтарды сатып алуу.

Жогоруда көрсөтүлгөн бардык маалыматтар, анын ичинде кредиттөө боюнча анкеталарды, досьерлерди жана корутундуларды түзүү үчүн мен берген маалыматтар чындыкка жооп берет, актуалдуу жана чыныгы экенин ырастайм. Мен, ЖЧК “Универсал Кредит” Компаниясынын кредиттик келишим боюнча алдындагы милдеттенмелерди аткарбаган учурда, көрсөтүлгөн маалыматты үчүнчү жактарга берүүгө макулдугумду берем, анын ичинде карызды төлөтүүнү камсыз кылуу максатында жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо жолу менен да.

«Кредитти жана пайызды төлөө графиги»

<График төлөмү>

Компания майрам күндөрү, ишемби жана жекшемби күндөрү иштебейт. КР Жарандык кодексинин 209-беренесине ылайык, эгер мөөнөттүн акыркы күнү иш эмес күнгө туш келсе, мөөнөттүн бүтүү күнү андан кийинки эң жакын жумуш күн болуп эсептелет. Кредиттин төлөө графиги ушул күндөргө туш келген учурда, Компания төлөмдөрдү алдын ала жүргүзүүнү сунуштайт.

Кардардын кредит алууга байланыштуу чыгымдары

№	Чыгымдардын аталыштары	сом
1	Негизги сумма боюнча төлөм	сом
2	Кредит боюнча пайыздарды төлөө, анын ичинде сатуу салыгынын суммасы, жыйынтык:	сом
2.1	Анын ичинде Кредит боюнча пайыздардын	сом
2.2	Анын ичинде Сатуу салыгынын суммасы (эсептелген пайыздардын 2%)	сом
3	Туруктуу төлөмдөр (кредитти тейлөө үчүн төлөм)	сом
	Бардыгы	сом
	Номиналдык жылдык пайыздык чен	
	Эффективдүү жылдык пайыздык чен	

Кошумча кызматтар боюнча кошумча чыгымдар:

№	Чыгымдардын аталышы	Сумма (сом)
1	Үчүнчү жактарга төлөмдөр (нотариус, мамлекеттик органдарда каттоо кызматтары, ж.б.)	5 000.00 сомго чейин
2	Камсыздандыруу кызматынын акысы (кыймылсыз мүлк)	1 200.00 сомго чейин
	Автоунаа насыясын камсыздандыруу кызматынын акысы (КАСКО, ж.б. керек учурларда)	40 000.00 сомго чейин

Кошумча кызматтар үчүн башка чыгымдар

№	Чыгымдардын аталышы	Сумма (сом)
1	Карыздын жоктугу/бар экендиги жөнүндө маалымкат	300.00
2	Мүлктү камактан алып салуу жөнүндө күбөлүктөрдү кайра берүү	500.00
3	Күрөөнү, күрөө коюучуну же кепилди алмаштыруу	1000.00

Төлөө графигинин шарттары жана кредит боюнча чыгымдар менен тааныштым жана аларга макулмун.

КАРДАРДЫН КОЛ ТАМГАСЫ
<Фамилия><Аты><Атасынын аты> Жашаган дареги: <жашаган дареги> Катто (прописка): <каттоо дареги>

Паспорт № <Серия><Номер>, <Ким тарабынан бериилген> куну <Дата>-жылдын “ -- -----берилген ж.
Документ жөнөкөй электрондук кол тамга (ЖЭК) менен кол коюлган
ОТП сыр сөз: <ОТП ГРС>

№2-тиркеме
Кредиттик келишим түзүү боюнча
жариялык оферттага (сунушка).

Кредитти төлөө ыкмасы:

I. Өнөктөш компаниялар.

ОАО «Элдик Банк»	Чуй филиалы	БИК 129004	р/сч 1290043130027220
ОАО «Бакай банк»	Башкы филиал	БИК 124001	р/сч 1240020000538758
ОАО «Demir International Bank»	Башка кенсеси	БИК 118006	р/сч 1180000047410978
ЗАО KICB	Башкы кенсеси	БИК 128001	р/сч 1280016049388773
ЗАО «Банк Азии»	Башкы кенсеси	БИК 111001	р/сч 1116201200034938
ОАО «Мбанк»	Филиал "Медакадемия"	БИК 103038	р/сч 1033820000024883
ОАО «Оптима банк»	Кант филиалы	БИК 109019	р/сч 1091905386990209
ОАО Банк «Бай-Тушум»	Сокулук филиалы	БИК 137002	р/сч 1374070000329486
ОАО «Айыл Банк»	Бишкек филиалы	БИК 135002	р/сч 1350110022369931
ЗАО «Банк Компаньон»	Токмок филиалы	БИК 113014	р/сч 1130020000266594

II. Төлөм терминалдары

№п/п	Терминалдын аталышы	Комиссиялык төлөм	Төлөмдүн тушу убактысы
1	ЗАО «КИКБ» ОАО «Оптима Банк» ОАО «Элдик Банк» UMAI ОҢОЙ Quickpay Мегаком	Бар. Оператордук тарифтик саясатына жараша болот.	Төлө күнүндө саат 16:00гө чейин жүргүзүлгөн төлөмдөр.
2	ОАО «Айыл Банк» PAY 24		Төлө күнүнөн кийинки жумуш күнү саат 16:00гө чейин жүргүзүлгөн төлөмдөр
3	«O!»		Төлө күнүнөн кийинки 2чи жумуш күнү саат 16:00гө чейин жүргүзүлгөн төлөмдөр

III. Электрондук капчыктар.

№ п/п	Терминалдын аталышы	Комиссиялык төлөм	Төлөмдүн түшү убактысы
1	Банктардын мобилдик тиркемелери (Мбанк, Оптима-24, Элдик-24 ж.б.) Элкарт Мобайл MegaPay, ошондой эле MeqaComдун тейлөө борборлорунда	Комиссиясыз	Төлө күнүндө 16:00гө чейин жүргүзүлгөн төлөмдөрдө.
2	Элсом	Комиссиясыз	Төлө күнүнөн кийинки жумуш күнү саат 16:00гө чейин жүргүзүлгөн төлөмдөр
3	О! деньги или Мой О!	Бар. Оператордук тарифтик саясатына жараша болот.	Төлө күнүнөн кийинки 2чи жумуш күнү саат 16:00гө чейин жүргүзүлгөн төлөмдөр

IV. Сиз тейленген банктагы Интернет-банкинг.

V. Эквайринг.

Компаниянын кенселеринде POS-терминал аркылуу “Элкарт” же “Visa” пластикалык картаныз менен.

ИШ РЕЖИМИ ЖЧК Микрокредиттик компания «Универсал Кредит» 8-30дан 17-30га чейин	КРЕДИТ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР СААТ 17:00гө КАБЫЛ АЛЫНАТ, Дем алыш күндөрү: ишемби, жекшемби.
---	--

МАКУЛДУК

жеке маалыматтарды чогултууга, иштетүүгө жана өткөрүп берүүгө.

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары

«__» _____ 202__ г.

1. Кириш сөз (Преамбула).

1. Мындан ары _____, ID-картасынын/паспортунун сериясы/ID № _____, _____ тарабынан _____-жылдын «» _____синде берилген, мындан ары «Кардар» деп аталган жаран, «Универсал Кредит» чектелген жоопкерчилиги бар коомдук микрокредиттик компаниясына мындан ары – «ФКО» деп аталган тарапка берет жана чектелген жоопкерчилиги бар коом «ОГОГО» ЖЧКсына, мындан ары «Лицензиар» деп аталган тарапка, ошондой эле «Колл Центр Сервис» ЖЧКсына берет.

өзүнүн жеке маалыматтарын чогултууга жана иштеп чыгууга бузулгус макулдугун (мындан ары – Макулдук) берет. Бул макулдук төмөнкүлөрдү камтыйт (бирок алар менен чектелбейт): автоматташтырылган же автоматташтырылбаган системаларды колдонуу менен же колдонбостон аткарылуучу каалаган операциялар же операциялар топтому, атап айтканда:

чогултуу, жазуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), алуу, пайдалануу, берүү (таратуу, берүү, жеткиликтүүлүк), жеке маалыматтарды жеке эмес абалга келтирүү, бөгөттөө, жок кылуу, жоюу, ошондой эле: Кардардын жүзүнүн санариптик сүрөттөрү, Кардардын сүрөт- жана видеоматериалдары, документтердин сүрөт- жана видеоматериалдары бул Макулдукта, түзүлгөн келишимдерде, макулдашууларда көрсөтүлгөн же ФКО же Лицензиар тарабынан аныкталган максаттар үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган органдарга, анын ичинде (бирок алар менен чектелбестен): мамлекеттик органдарга, кредиттик бюролорго, финансы-кредит уюмдарына, лизинг компанияларына, башка юридикалык жана жеке жактарга берүү учун.

2. Бул макулдук Кардар тарабынан жөнөкөй электрондук кол тамга колдонуу менен электрондук формада кол коюлушу мүмкүн, атап айтканда: «ОГОГО» Сандык платформасында каржылоого арыз бергенде Кардар көрсөткөн телефон номерине үчүнчү тарап агрегатору, ФКО же Лицензиар тарабынан жөнөтүлгөн бир жолку сырсөздү ырастоо жолу менен же башка ыкма менен. Кардардын жеке маалыматтары төмөнкү максаттарда берилет: Кардарга банктык, финансылык, соода жана төлөм кызматтарын көрсөтүү үчүн; Кыргыз Республикасынын терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (акчаны жууп салууга) каршы чаралар чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарын аткаруу үчүн; ошондой эле башка бардык максаттарда, анын ичинде Кардар, ФКО жана башка үчүнчү жактардын ортосунда түзүлгөн бардык келишимдерди аткаруу үчүн. Макулдук төмөнкү маалыматтарга да (бирок алар менен гана чектелбестен) жайылтылат: фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган жылы, айы, күнү жана жери, дареги, телефон номери, уюлдук байланыш кызматтарын пайдалануу мөөнөттөрү,

Кардардын уюлдук телефонунун дарек китепчесиндеги байланыш адамдары, геолокациялык маалыматтар, байланыш маалыматтары, билими, жумуш жери, кирешелери жана чыгашалары тууралуу маалыматтар, жүздүн сүрөтү жана видеосу, жеке басын тастыктаган документтердин жана башка талап кылынган документтердин сүрөт-

видео материалдары, уюлдук байланыш кызматтарына ай сайын төлөнүүчү сумма, роумингде болуу абалы, уюлдук байланыш үчүн колдонулган терминалдык жабдуулардын түрлөрү, салыктык маалыматтар, социалдык төлөмдөр тууралуу маалыматтар, жүздүн санариптик сүрөтү, Кардардын сүрөт-видео материалдары, үй-бүлөлүк абалы, үй-бүлө курамы, мүлктүн бар экендиги, геолокация, электрондук идентификаторлор (IP-адрестер, түзмөктөрдүн MAC-адреси, cookie идентификаторлору), интернеттеги колдонуучунун жүрүм-туруму тууралуу маалыматтар (издөө тарыхы, веб-сайттарга кирген тарыхы), сатып алуулар жана керектөөчүлүк жүрүм-турумду талдоо аркылуу аныктала турган каалоолор жана кызыгуулар тууралуу маалыматтар, кредиттик тарыхы тууралуу маалыматтар, ошондой эле ФКО жана/же Лицензиарга каалаган учурда жеткиликтүү же белгилүү болгон башка бардык маалыматтар (мындан ары – Жеке маалыматтар).

3. Ушул макулдук Кардардын ФКО менен түзүлгөн келишимдер боюнча өз милдеттерин толук аткарганга чейин, ошондой эле ФКО менен түзүлгөн каалаган Келишимдин күчү токтогон күндөн тартып 5 (беш) жыл бою күчүндө болот. Көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин, эгер Кардар тарабынан анын жокко чыгарылганы тууралуу маалымат түшпөсө, макулдуктун күчү ар бир кийинки 5 (беш) жылга автоматтык түрдө узартылган деп эсептелет. Макулдук Кардар тарабынан мөөнөтүнөн мурда жокко чыгарылышы мүмкүн, бирок ФКО менен түзүлгөн келишимдер боюнча бардык карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жана Кардардын жазуу жүзүндөгү расмий кайрылуусу (тиешелүү жазуу жүзүндөгү билдирүү) ФКОго жөнөтүлгөн учурда гана жокко чыгарылат.

4. Ушул документ менен Кардар ФКОго жана Лицензиарга Кардардын жеке маалыматтарына карата төмөнкү максаттар үчүн зарыл же каалаган бардык иш-аракеттерди жүргүзүүгө макулдугун берет, атап айтканда: ФКО менен түзүлгөн келишимдерди аткаруу; ФКОнун каржылоону тейлөө жана карыз өндүрүү боюнча функцияларын ишке ашыруу; ФКО жана/же Лицензиар тарабынан, ошондой эле алардын өнөктөштөрү, соода уюмдары тарабынан жаңы продукттарды жана кызматтарды иштеп чыгуу.

Бул иш-аракеттер төмөнкүлөрдү камтыйт (бирок алар менен чектелбейт): чогултуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), пайдалануу, таратуу (анын ичинде берүү), жеке маалыматтарды жеке эмес абалга келтирүү, бөгөттөө, жок кылуу, жеке маалыматтарды чек арадан тышкары өткөрүү, ошондой эле Кардардын жеке маалыматтары менен Кыргыз Республикасынын «Жеке маалыматтар жөнүндө» Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарынын талаптарына ылайык башка бардык зарыл иш-аракеттерди жүргүзүү.

5. Ушул документ менен Кардар ФКОго жана Лицензиарга каржылоо боюнча милдеттенмелерди төлөө зарылчылыгы тууралуу SMS-билдирүүлөрдү жөнөтүүгө макулдугун берет. Билдирүүлөр Кардар тарабынан каржылоого арыз бергенде көрсөтүлгөн уюлдук телефон номерине, же башка бланкка, арызга, документке, ошондой эле ФКО жана/же Лицензиардын программалык комплексинде көрсөтүлгөн номерге жөнөтүлөт.

Ошондой эле Кардар SMS-билдирүүлөрдү алуу үчүн көрсөтүлгөн телефон номери өзгөргөн учурда ФКОго өз убагында кабар берүүгө милдеттенет.

6. Кардар ушул документ менен ФКОго жана Лицензиарга төмөнкүлөргө бузулгус макулдугун берет: Кардар тууралуу каалаган маалыматтарды мөөнөтсүз сактоого жана/же ФКО тарабынан каалаган булактардан, анын ичинде бардык кредиттик бюролордон алууга жана/же ушул маалыматтарды финансы-кредит уюмдарынын, башка юридикалык жана жеке жактардын ортосунда алмашууга/берүүгө, анын ичинде Лицензиарга берүүгө. Кардарды каржылоо алкагында зарыл болгон бардык максаттар үчүн, атап айтканда: тобокелдиктерди (анын ичинде кредиттик тобокелдиктерди) төмөндөтүү, ашыкча карыздануунун алдын алуу, Кардарга каржылоону кароо жана берүү процедурасын

жеңилдетүү максаттарында. Ошондой эле Кардар ФКОго жана Лицензиарга жогоруда алынган бардык маалыматтарды өз каалоосу боюнча башка контрагенттерине, анын ичинде: финансы-кредит уюмдарына, лизинг компанияларына, башка юридикалык жана жеке жактарга берүүгө макулдугун берет.

7. Ушул документ менен Кардар ФКОго жана Лицензиарга төмөнкүлөргө бузулгус макулдугун берет: Кардарга каржылоону кароо жана/же берүү учурунда ФКО тарабынан үчүнчү тараптын лицензияланган автоматташтырылган программалык комплекстери колдонулган учурда (анын ичинде «OGOGO» Сандык платформасы), Кардар тууралуу маалыматтарды тиешелүү мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарга мөөнөтсүз сактоого жана/же берүүгө жана/же алууга. Бул маалыматтарга төмөнкүлөр кирет (бирок алар менен чектелбейт): жеке жактын ФИОсу, жынысы, туулган күнү, жашаган/иш жүргүзгөн дареги жана мурунку ушул сыяктуу бардык даректери, ишмердүүлүгүнүн түрү жана багыты, каржылоо/кредит/банктык кепилдик жана башка кредиттик алмаштыргычтар боюнча маалыматтар (кредит/каржылоонун түрү, суммасы, субъекттин ролу, арыз берилген күнү, төлөм тарыхынын толук маалыматтары, төлөнбөгөн калдык, дефолт суммасы жана ушул эсеп боюнча жалпы карыз суммасы, күрөө коюучулар/гаранттар, залог берүүчүлөр жана маалымат берүүчүлөрдүн алдында милдеттенмелери пайда болгон же бар болгон башка жактар тууралуу маалыматтар, кредиттик тарыхы тууралуу маалыматтар, салыктык маалыматтар, ФКОго Кардар тарабынан берилген бардык маалыматтар, Кардардын кредиттер боюнча милдеттенмелерин аткарбоосу же талаптагыдай аткарбоосуна байланыштуу көрүлгөн чаралар тууралуу маалыматтар, документтерди кароо жана даярдоо, каржылоону берүү жана төлөө процесси учурунда, ошондой эле башка учурларда ФКОго жана Лицензиарга белгилүү болгон бардык башка маалыматтар.

8. Кардар менен тааныштырылды жана түшүндүрүлдү, бул документ ФКОнун Кардарга каржылоо берүү боюнча каандайдыр бир милдеттенмесин жаратпайт.

9. Ушул документ менен Кардар ФКОго өзүнүн Жеке маалыматтарын иштеп чыгууга макулдугун берет, мында төмөнкү негизги иштетүү ыкмалары колдонулат (бирок алар менен гана чектелбестен): сактоо, электрондук алып жүрүүчүлөргө жазуу жана аларды сактоо, тизме түзүү, белгилөө (маркировка), чогултуу, жазуу, жаңыртуу, топттоштуруу (группалаштыруу), бөгөттөө, өчүрүү жана жок кылуу. «Жеке маалыматтар жөнүндө» Мыйзамдын максаттары үчүн Кардар тастыктайт жана ырастайт, бул макулдук ФКОнун өз каалоосу боюнча каалаган үчүнчү жактарга, анын ичинде ЖЧК «ОГОГО» компаниясына Кардар тарабынан берилген деп эсептелет. Жогоруда аталган бардык мындай үчүнчү жактар ушул Макулдукка негизделген Кардардын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга укуктуу.

10. Ушул документ менен Кардар тастыктайт, анын тарабынан акцептте же башка документтерде, бланктарда, арыздарда, келишимдерде, электрондук документтерде каржылоону алуу үчүн берилген бардык маалыматтар чындыкка жооп берет жана толук ишенимдүү экенин.

11. ФКО ушул Макулдукка ылайык, жеке маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу боюнча операцияларды жүргүзөт жана банктык кызматтарды көрсөтүү шарттарын өзү аныктайт.

Ошол эле учурда ФКО өз каалоосу боюнча Кардарга банктык кызматтарды көрсөтүүдөн баш тартууга укуктуу жана кабыл алынган чечимдин себептери тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү эмес.

12. Кыргызча котормосу (расмий/юридикалык стильде):

Кардардын жеке маалыматтарын чогултуу жана иштеп чыгуу мөөнөтү чектелбестен жүргүзүлөт, каалаган мыйзамдуу ыкма менен, анын ичинде: жеке маалыматтардын маалыматтык системаларында, автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен же мындай каражаттарды колдонбостон ФКО же Лицензиар тарабынан.

Ушул Макулдукка кол коюу менен Кардар ФКОго жана Лицензиарга төмөнкүлөргө өзүнүн толук жана бузулгус макулдугун берет:

- жеке маалыматтарды чогултууга жана иштеп чыгууга;
- субъекттин жеке маалыматтарын чогултуу жана иштеп чыгууга макулдук билдирүүсү-арызына кол коюуга (№1-тиркеме).
- жеке маалыматтардын субъектинин жеке маалыматтарын чогултуу жана иштеп чыгууга макулдугунун типтүү формасына кол коюуга (№2-тиркеме);
- жеке маалыматтар субъектинин жеке маалыматтарын чогултуу жана иштеп чыгууга макулдугунун типтүү формасына кол коюуга Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин алдындагы Мамлекеттик салык кызматына (МСК (ГНС) алдындагы МЭФ КР) (№3-тиркеме);
- Кардардын кредиттик тарыхы боюнча маалыматтарды алууга жана өткөрүп берүүгө субъекттин макулдугунун арызына кол коюуга (№4-тиркеме);
- Субъекттин жеке (персоналдык) маалыматтарын башка мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарда чогултуу жана иштетүү үчүн макулдук арызына кол коюуга (№5-тиркеме);
- Кардар жөнүндө маалыматтарды мыйзамдуу иштеп жаткан бардык мамлекеттик органдардан алууга;
- Жеке маалыматтарды чогултуу жана иштетүүгө, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин сервисинен, Кыргыз Республикасы Өкмөтүнүн Алдында Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы «Кадастр» мамлекеттик мекемесинен, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Ветеринардык кызматтан, «Түндүк» системасынан, «Санарип аймак» системасынан жана башка мамлекеттик органдардан, ошондой эле башка мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардан жана системалардан;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке маалыматтарга таандык бардык маалыматтарды үчүнчү жактарга алууга жана өткөрүп берүүгө субъекттин макулдук арызына кол коюуга (№6-тиркеме).

13. Жеке маалыматтарды иштетүүгө берилген макулдук ФКО менен каржылоо келишимдери боюнча Кардардын бардык милдеттенмелери толук аткарылгандан кийин каалаган убакта жазуу жүзүндөгү арыздын негизинде (эркин формада) кайтарылып алынышы мүмкүн.

14. Кардар өзү берген маалыматтарга киргизилген бардык өзгөртүүлөр тууралуу ФКОну кечиктирбестен дароо кабарлоого жана ага тиешелүү документтерди тиркөөгө милдеттенет.

№-1 тиркеме

жеке маалыматтарды чогултууга,

иштетүүгө жана өткөрүп берүүгө
макулдук.

Арыз – макулдук

жеке маалыматтарды чогултууга, иштетүүгө жана өткөрүп беруугө макулдук.

1. Жеке маалымат субъектинин реквизиттери			
1.1 ПИН	Акцепт жөнүндө арызга ылайык		
1.2 Фамилия			
1.3 Аты			
1.4 Атасынын аты			
1.5 Туулган күнү			
1.6 Катталган дареги			
1.7 Туруктуу жашаган дареги			
1.8 Паспорттун сериясы жана номер			
1.9 Паспорттун берилген күнү			
1.10 Паспортту берген орган			
1.11 Телефон номери			
1.12 Электрондук почта дареги			
2. Ишенимдуу өкүлдүн реквизиттери (ишеним кат бар болсо)			
2.1 ПИН	Акцепт жөнүндө арызга ылайык		
2.2 Фамилия			
2.3 Аты			
2.4 Атасынын аты			
2.5 Туулган күнү			
2.6 Катталган дареги			
2.7 Труктуу жашаган дареги			
2.8 Паспорттун сериясы жана номери			
2.9 Паспорттун берилген күнү			
2.10 Паспортту берген органы			
2.11 Негиздеме (Ишеним кат, мыйзам, нормативдик укуктук акт)			
3. Жеке маалыматтарды иштетүүчүнүн реквизиттери			
3.1 ИНН			
3.2 БИК (коммерциялык банктар үчүн)			
3.2 Аталышы			
3.3 Дареги			
4. Жеке мүнөздөгү маалымат			
4.1 Жеке камсыздандыруу эсебинен маалымат эмгек акы фонду (ФОТ)көрсөтүү менен.	Ооба		

4.2 Пенсиялык фондунан маалымат, пенсиянын өлчөмү көрсөтүлгөн		Ооба	
5. Персоналдык маалыматтарды иштеп чыгуу.			
5.1 Макулдуктун күчүнө кирген күнү (кол коюлган күн)	Акцепт жөнүндө арызга ылайык		
5.2 Макулдуктун бүтүү күнү (акыркы күн)	Макулдук берилген күндөн тартып 5 жылдан кийин		
5.3 Туруучу жери (калктуу пункт, дарек)	ФКО филиалынын жайгашкан жери		
Таныштыруу, макулдук берүү жана кол кою пункттардын тизмеси.			
Жогоруда аталган жеке маалыматтарымды _____ «_____» [уюмдун аталышы] тарабынан иштеп чыгууга төмөнкү мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү максатында берем: «Жарандардын жеке камсыздандыруу эсебинен маалымат берүү» жана/же «Пенсиялык фондунан маалымат берүү» мамлекеттик кызматтарын көрсөтүү үчүн.			
Мен эркин, аң-сезимдүү жана өз ыктыярым менен Кыргыз Республкасынын Социалдык фондунан жеке мүнөздөгү маалыматтарымды жана жеке маалыматтарды иштеп чыгуучу тарапка берүүгө макулдугумду берем.			
Мен жеке маалыматтарды иштетүүгө берген макулдугум ушул макулдукта көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде жарактуу экендиги менен таанышмын.			
Мен тааныштым, персоналдык маалыматтарды иштеп чыгууга берилген макулдук анын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна каалаган формада жазылган арыздын негизинде кайтарылып алынышы мумкун.			
Мен таанышмын, жеке маалыматтарымды иштеп чыгууга берген макулдугум кайтарылып алынган учурда же анын мөөнөтү бүткөндө, Кыргыз Республикасынын «Жеке маалыматтар жөнүндө» Мыйзамына ылайык жеке маалыматтарды иштеп чыгуу толук же жарым-жартылай улантылышы мүмкүн экендиги менен.			
Мен, ушул арыз (билдирүү) аркулуу, _____ «_____» компаниясына менин жеке мүнөздөгү маалыматтарымды (4.1 жана 4.2-пункттарда көрсөтүлгөндөрдү) чогултууга, сактоого, иштетүүгө, ошондой эле Финансылык-кредиттик уюм (ФКО) менен кызматташкан башка юридикалык жактарга өткөрүп берүүгө макулдугумду берем — бул макулдук менин арызымды кароо жана каржылоо/кредит берүү маселесин чечүү максатында _____ гана _____ колдонулат.			

жеке маалыматтарды чогултууга,

иштетүүгө жана өткөрүп берүүгө
макулдук.

СТАНДАРТТЫК ТҮРҮ

жеке маалыматтардын субъектисинин чогултууга жана иштетүүгө макулдук.

Мен, макулдугумду берем _____ «_____»:

- Менин жеке маалыматтарымды иштетүүгө (чогултуу, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу (жаңылоо, өзгөртүү), жеке маалыматтарды топтоштуруу);
 - Менин жеке маалыматтарымды үчүнчү тараптарга, анын ичинде Кыргыз Республикасынын финансылык-кредиттик уюмдарына өткөрүп берүүгө макулдугумду берем, бул Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамына жана жеке мүнөздөгү маалыматтар тармагындагы башка нормативдик укуктук актыларга ылайык жүзөгө ашырылат.
 - Кыргыз Республикасынын «Кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө» Мыйзамына ылайык, менин жеке маалыматтарымды Кредиттик бюролорго кийинки иштетүү (жыйноо, каттоо, сактоо, актуалдаштыруу (жаңыртуу, өзгөртүү), топтоо) үчүн өткөрүп берүүгө макулдугумду берем. Иштетиле турган жеке маалыматтардын жана алардагы өзгөрүүлөр тууралуу маалыматтардын тизмеси төмөнкүлөрдү камтыйт: улуттук паспорттун түрү, ПИН, фамилиясы, аты, атасынын аты (ФАА), туулган күнү, документтин номери, документти берген орган жана анын коду, берилген күнү, колдонуу мөөнөтү, жынысы, жүзүнүн санариптик сүрөтү, жашаган жери, үй-бүлөлүк абалы. Жеке маалыматтарды чогултуу жана иштетүү каржылоону берүү жөнүндө чечим кабыл алуу жана башка банктык кызматтарды көрсөтүү максатында гана жүзөгө ашырылат. Бул макулдук Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталган жеке маалыматтарды же жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтарды камтыган документтерди сактоо мөөнөтү аяктаганга чейин берилет.
- Жеке маалыматтарды иштетүүгө берилген макулдук субъект тарабынан эркин формадагы жазуу жүзүндөгү арыздын негизинде кайтарып алынышы мүмкүн. Бул макулдук кайтарып алынган учурда, жеке маалыматтарды иштетүү Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамынын 5- жана 15-беренелерине ылайык толугу менен же жарым-жартылай улантылышы мүмкүн.
- Субъект жазуу жүзүндөгү суроо-талаптын негизинде өзүнүн жеке маалыматтарын иштетүүгө байланыштуу маалыматтарды алууга укуктуу (Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамынын 10-беренесине ылайык).
- Мен Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамынын жоболору, жеке маалыматтардын субъектисинен анын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдук алуу тартиби, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтардын субъекттерин алардын жеке маалыматтарын үчүнчү жакка өткөрүп берүү жөнүндө кабардар кылуунун тартиби жана формасы менен тааныш экенимди тастыктайм.
- Жеке маалыматтарды коргоо чөйрөсүндөгү укуктарым жана милдеттерим мага түшүндүрүлдү.

**жеке маалыматтарды чогултууга,
иштетүүгө жана өткөрүп берүүгө
макулдук.**

Арыз – макулдук

жеке маалыматтарды чогултууга, иштетүүгө жана өткөрүп берүүгө макулдук.

Мен, _____ «_____» мекемесине менин жеке маалыматтарымды иштетүүгө (чогултуу, каттоо, сактоо, актуалдаштыруу (жаңыртуу, өзгөртүү), жеке маалыматтарды топтоо), салыктык купуялуулукту түзгөн маалыматтарды иштетүүгө макулдугумду берем; Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Мыйзамына жана жеке мүнөздөгү маалыматтар чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларга ылайык менин жеке маалыматтарымды үчүнчү жактарга берүүгө; Кыргыз Республикасынын «Кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө» Мыйзамына ылайык менин жеке маалыматтарымды кредиттик бюролорго кийинки иштетүү (чогултуу, каттоо, сактоо, актуалдаштыруу (жаңыртуу, өзгөртүү), жеке маалыматтарды топтоо) үчүн берүүгө макулдугумду берем. Төмөнкү жеке маалыматтардын тизмесине жана алардагы өзгөрүүлөр тууралуу маалыматтарга ылайык.

- 1) салык төлөөчүнүн реквизиттери жөнүндө (салык төлөөчүнүн фамилиясы, аты жана атасынын аты), ошондой эле салык төлөөчүнүн идентификациялык номери жөнүндө;
- 2) салык төлөөчү тарабынан таанылган салыктык карыздын суммасы жөнүндө;
- 3) салык төлөөчүнүн мурда алынган жана учурда күчүндө турган бардык патенттери жөнүндө;

Жеке маалыматтарды чогултуу жана иштетүү каржылоону берүү жөнүндө чечим кабыл алуу жана башка банктык кызматтарды көрсөтүү максатында гана жүргүзүлөт.

Ушул макулдук жеке маалыматтарды же андагы маалыматтарды камтыган документтерди сактоо мөөнөтү бүткөнгө чейин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген мөөнөткө чейин күчүндө болот.

Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга берилген бул макулдук субъект тарабынан каалаган формадагы жазуу жүзүндөгү арыздын негизинде кайтарылып алынышы мүмкүн. Ушул макулдук кайтарылып алынган учурда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу толугу менен же жарым-жартылай Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамынын 5 жана 15-беренелерине ылайык улантылышы мүмкүн.

Субъект жазуу жүзүндөгү суроо-талап боюнча өзүнүн жеке маалыматтарын иштеп чыгууга байланыштуу маалыматты алууга укуктуу (Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамынын 10-беренесине ылайык).

Мен Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Мыйзамынын жоболору, жеке маалыматтардын субъектинен алардын чогултулушу жана иштетилиши үчүн макулдук алуу тартиби, ошондой эле жеке маалыматтардын субъекттерин алардын жеке маалыматтары үчүнчү жакка өткөрүлгөнү тууралуу кабарлоо тартиби жана формасы (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №759 токтому менен бекитилген) менен таанышканымды тастыктайм. Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын салыктык купуялуулукка байланыштуу бөлүгү менен тааныштым. Жеке маалыматтарды коргоо чөйрөсүндөгү укуктарым жана милдеттерим мага түшүндүрүлдү.

**жеке маалыматтарды чогултууга,
иштетүүгө жана өткөрүп берүүгө
макулдук.**

Арыз – макулдук

субъекттин кредиттик маалымат бюросуна маалымат алуу жана өткөрүү

Мен, «_____» _____ уюмунун Кардары катары (мындан ары — ФКО), Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, ушул аркылуу өз эрким жана аң-сезимим менен төмөнкүлөргө макулдугумду берем: ФКОнун ыйгарым укуктуу кызматкерлери жана/же анын өнөктөштөрү, ошондой эле кредиттик маалымат тутумунун укук ээси болуп саналган «OGOGO» жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан мен жөнүндө болгон бардык маалыматтарды каалаган кредиттик бюролордо, анын ичинде кредиттик тарыхтарды түзүүнү жана аларды финансылык-кредиттик мекемелер, ошондой эле башка юридикалык жана/же жеке жактар менен алмашууну жүзөгө ашырган «Ишеним» кредиттик бюросу ачык акционердик коомунда, мөөнөтсүз сактоого, берүүгө жана/же алууга. Бул макулдук тобокелдиктерди, анын ичинде кредиттик тобокелдиктерди азайтуу, карыздардын ашыкча топтолушуна жол бербөө, ошондой эле кредитти, зайымды, каржылоону, банктык кепилдикти жана башка кредиттик мүнөздөгү инструменттерди кароо жана берүү жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү максатында берилет. Мен ошондой эле өз ыктыярым менен Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, каржылоону алуу жөнүндө арыз тиешелүү Каржылоо программасына/долбооруна шайкеш келген учурда, акча каражаттарынын максаттуу пайдаланылышын көзөмөлдөө максатында ФКО тиешелүү мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарга отчетторду жана маалыматтарды берген учурларда, мен жөнүндө болгон маалыматтарды тиешелүү мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарда мөөнөтсүз сактоого жана/же берүүгө жана/же алууга макулдугумду берем. Бул маалыматтар Каржылоо программасынын/долбоорунун шарттарынын аткарылышын көзөмөлдөөчү тиешелүү мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан пайдаланылышы мүмкүн. Төмөнкү маалыматтарга биз жөнүндө болгон маалыматтар кирет (жеке жактын ФИОсу / юридикалык жактын аталышы, жынысы, туулган күнү, жашаган жери / бизнес жүргүзгөн дареги жана мурдагы ушул сыяктуу бардык даректер, ишмердүүлүгүнүн түрү жана мүнөзү ж.б., кредиттер/банктык кепилдиктер жана башка кредиттик алмаштыруучулар боюнча маалыматтар (кредиттин түрү, кредиттин суммасы, субъекттин ролу, арыз берилген күнү, төлөм тарыхы боюнча кеңири маалыматтар, төлөнбөгөн калдык, дефолттун суммасы жана ушул эсеп боюнча жалпы карыздын суммасы, кепил болуучулар/гаранттар, күрөө берүүчүлөр жана Маалымат берүүчүлөрдүн алдында милдеттенмелери пайда болгон же бар болгон башка адамдар тууралуу маалыматтар, анын ичинде башка маалыматтар), мен тарабынан _____ «_____» аркылуу алынган маалыматтар, ошондой эле каржылоо/кредиттөө боюнча өз милдеттенмелеримди аткарбаган же тийиштүү түрдө аткарбаган учурларга байланыштуу мага карата көрүлгөн чаралар жөнүндө маалыматтар жана документтерди кароо жана тариздөө мезгилинде, каржылоону берүү жана төлөп жабуу процессинде _____ «_____» тарабынан белгилүү болгон башка маалыматтар.

**жеке маалыматтарды чогултууга,
иштетүүгө жана өткөрүп берүүгө
макулдук.**

Арыз – макулдук

**Субъектин персоналдык маалыматтарын чогултууга, иштеп чыгууга жана аларды
башка мамлекеттик органдарга, ошондой эле башка юридикалык жана жеке
жактарга берүүгө**

Мен өз эрким менен, аң-сезимдүү түрдө жана ыктыярдуу негизде макулдугумду берем:

- Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгына,
- Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүгүү министрлигине жана башка бардык мамлекеттик органдарга.

• Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматына, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна, Кыргыз Республикасынын уюлдук байланыш операторлоруна (MegaCom, Beeline, Нуртелеком), _____ «_____», «OGOGO» ЖЧКсына таандык системанын укук ээси болгон тарапка:

- иштетүүгө (жеке маалыматтардын ээси тарабынан же анын тапшырмасы боюнча, автоматташтырылган каражаттар менен же алардын жоктугунда аткарылган ар кандай операциялар же операциялар жыйнагы, жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, сактоо, жаңылоо, топтоо, блоктоо, өчүрүү жана жок кылуу максатында), ошондой эле төмөнкүлөргө:

- жеке маалыматтарды берүү (жеке маалыматтардын ээси тарабынан) үчүнчү жактарга Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалыматтар тууралуу» мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык берилүү);

- жеке маалыматтарды чек аралыкка өткөрүүгө (жеке маалыматтардын ээси тарабынан башка мамлекеттердин юрисдикциясындагы ээлерге берилиши) _____
«_____» үчүн төмөнкү жеке маалыматтар боюнча:

1. Жаза жоопкерчилигине тартылгандыгы боюнча же кылмыш жазасынын бар же жоктугу жөнүндө маалыматтар,
2. Кыймылдуу/кыймылсыз мүлктүн бар же жоктугу жөнүндө маалыматтар,
3. Салык боюнча карыздар жөнүндө маалыматтар,
4. Кирешелер, чыгашалар, мүлк жана мүлктүк милдеттенмелер жөнүндө маалыматтар,
5. Жеке сүрөт,
6. Мурдагы фамилия, аты, атасынын аты, (өзгөртүлгөн учурда) датасы, жери жана себеби,
7. Турукташкан жеринин (болуп туруунун) дарегеи,
8. Байланыш телефону же башка байланыш ыкмалары жөнүндө маалыматтар,
9. Жеке аныктоочу документтин түрү, сериясы, номери, берген органдын аталышы, берилген датасы,
10. Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери,
11. Мандатталган медициналык камсыздандыруу полисинин реквизиттери.

Мен төмөнкүлөр менен таанышмын:

1. Жеке маалыматтарды сурап алуу жана берүү боюнча макулдук ушул Сунуш кол коюлган күндөн тартып жана ФКОдон алынган финансылык келишим(дер)дин мөөнөтү боюнча күчүндө болот;
2. Жеке маалыматтарды сурап алуу жана берүү боюнча макулдукту эркин формадагы жазма арыз менен кайтарып алууга болот;

3. Жеке маалыматтарды сурап алуу жана берүү боюнча макулдукту кайтарып алуу учурда, менин жеке маалыматтарымдын иштетилиши толугу менен же бөлүктү Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамынын 5 жана 15-беренелерине ылайык улантылышы мүмкүн.

жеке маалыматтарды чогултууга,

иштетүүгө жана өткөрүп берүүгө
макулдук.

Арыз – макулдук

Субъекттин персоналдык маалыматтарын үчүнчү жактарга берүү

Мен, _____ «_____» компаниясынын (мындан кийин – ФКО) кардарымын, өз ыктыярым менен ФКОнун ыйгарым укуктуу кызматкерлерине же каалаган өнөктөштөрүнө, «OGOGO» ЖЧКа системасынын укук ээси аркылуу, мен жөнүндө ар кандай маалыматтарды ар кандай Кредиттик бюролордо, анын ичинде ОАО КБ «Ишеним»де сактоого, берүүгө жана алууга макулдугумду билдирем. Бул макулдук кредиттик тарыхтарды түзүү, аларды каржы-кредиттик уюмдар менен алмашуу, тобокелдиктерди азайтуу (анын ичинде кредиттик), карыздын ашыкча жүктөлүшүнө жол бербөө, ошондой эле кредит/карыз/каржылоо/банктын кепилдиги жана башка кредиттик альтернатива каражаттарын берүү жана кароону жеңилдетүү максатында берилет. Мен ошондой эле өз ыктыярым менен, ФКО тарабынан белгиленген Программа/Долбоор боюнча каржылоону алуу үчүн берилген арыз тиешелүү болсо, мен жөнүндө маалыматтарды чексиз сактоого, өткөрүп берүүгө жана тиешелүү мамлекеттик жана жеке уюмдарга алууга макулдугумду билдирем. Бул макулдук ФКО тарабынан каражаттардын максаттуу пайдаланылышын көзөмөлдөө үчүн тиешелүү мамлекеттик жана жеке уюмдарга отчетторду жана маалыматтарды берүү менен Программа/Долбоор боюнча каржылоонун шарттарын аткарууну көзөмөлдөө максатында берилет. Бул маалыматтарга төмөнкү маалыматтар кирет: жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты / юридикалык жактын аталышы, жынысы, туулган күнү, жашаган жери / ишкердик жүргүзгөн дареги жана мурда болгон ушуга окшош бардык даректер, ишмердүүлүгүнүн түрү жана мүнөзү ж.б.; кредиттер/банктын кепилдиктери жана башка кредиттик алмаштыруучулар боюнча маалыматтар (кредиттин түрү, суммасы, субъекттин ролу, арыз берилген күнү, төлөм тарыхы боюнча кеңири маалыматтар, төлөнбөгөн калдык, дефолт суммасы жана бул эсеп боюнча жалпы карыз суммасы, кепил берүүчүлөр/гаранттар, күрөө коюучулар жана Маалымат берүүчүлөр алдында милдеттемелери пайда болгон же бар башка жактар тууралуу маалыматтар, анын ичинде башка маалыматтар), мен тарабынан _____ «_____» уюмунан алынган маалыматтар; каржылоо/кредиттөө боюнча өз милдеттемелеримди аткарбоо же талаптагыдай эмес аткаруу менен байланыштуу мага карата көрүлгөн чаралар жөнүндө маалыматтар, ошондой эле документтерди кароо жана тариздөө мезгилинде, каржылоону берүү жана кайтаруу процессинде _____ «_____» уюмуна белгилүү болгон башка маалыматтар.

Мен, ФКОго жана «OGOGO» ЖЧКсына менин персоналдык маалыматтарымды _____

төмөнкү үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө макулдугумду берем:

үчүнчү _____

жактар: _____

Кардардын «OGOGO» санариптик платформасында жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонуу жөнүндө келишим

1.1. OTP – (англ. One Time Password – бир жолку тастыктоо коду) Агрегатор тарабынан түзүлүп, Кардардын телефон номерине SMS-билдирүү аркылуу жөнөтүлүүчү 4 (төрт) сандан турган бир жолку код. OTPнин колдонуу мөөнөтү (жарактуулук мөөнөтү) аны жөнөткөн учурдан тартып 5 (беш) мүнөттү түзөт.

1.2. SMS – (англ. Short Message Service – «кыска билдирүүлөр кызматы») уюлдук телефон аркылуу кыска тексттик билдирүүлөрдү кабыл алуу жана жөнөтүү технологиясы.

1.3. Кардардын телефон номери – Кардар тарабынан «OGOGO» санариптик платформасында каржылоого өтүмө берүүдө көрсөтүлгөн уюлдук телефон номери болуп саналат жана ага Агрегатор тарабынан OTP жана SMS-билдирүүлөр жөнөтүлөт.

1.4. Өтүмө – Кардардын «OGOGO» санариптик платформасын колдонуу аркылуу белгиленген форма боюнча толтурулуп, Лицензиатка жөнөтүлгөн каржылоону алуу боюнча электрондук сурамы.

1.5. Басма формалар – бул «OGOGO» санариптик платформасында электрондук түрдө түзүлүп, электрондук кол тамга менен кол коюлуучу, каржылоону жүргүзүүдө зарыл болгон бардык келишимдер жана алардын тиркемелери, макулдашуулар, бланктар, өтүмдөр, арыздар, арыз-акцепттер, анкеталар, маалымкаттар, макулдуктар, төлөм эсептери, актылар, буйруктар, чечимдер, протоколдор, маалыматтык баракчалар, анкеталар же башка документтер.

1.6. Электрондук кол тамга – Кыргыз Республикасынын «Электрондук кол тамга жөнүндө» Мыйзамына ылайык, электрондук формадагы башка маалыматка кошулган жана (же) аны менен логикалык байланышта болгон, ошондой эле маалымат кимдин атынан кол коюлганын аныктоо үчүн колдонулуучу электрондук формадагы маалымат.

1.7. Жөнөкөй электрондук кол тамга – Кыргыз Республикасынын «Электрондук кол тамга жөнүндө» Мыйзамына ылайык, кол тамганын ачкычы ошол эле электрондук кол тамгага (OTP) дал келген Кардардын электрондук кол тамгасы.

1.8. «OGOGO» санариптик платформасы – бул Лицензиардын интеллектуалдык менчигине таандык «OGOGO» программалык камсыздоосу, анын бардык компоненттери, модулдары, микросервистер, компьютердик тиркемелери, уюлдук телефон тиркемелери (мындан ары – уюлдук тиркеме), анын ичинде «OGOGO BUSINESS», «OGOGO» уюлдук тиркемелери, <https://ogogo.kg> веб-домен жана анын веб-поддомендери, алгоритмдери, «OGOGO» соода белгиси жана башка түзүмдүү бөлүктөрү. Бул санариптик платформа Кардарлар менен «OGOGO» санариптик платформасынын катышуучуларынын өз ара аракеттешүүсүнө арналган цифралык соода аянтчасын түзөт. «OGOGO» санариптик платформасы соодалоо үчүн, анын ичинде Кардарлардын жеке каражаттары менен Тикелей Соода Уюмдарынан товарларды сатып алуу, ошондой эле каржы-кредиттик уюмдардан, лизинг компанияларынан жана «OGOGO» санариптик платформасынын башка катышуучуларынан алынган каржылоонун алкагында Тикелей Соода Уюмдарынын товарларын сатып алуу максатында колдонулат.

1.9. Каржылоо – бул Лицензиат тарабынан «OGOGO» санариптик платформа чегинде Кардарга берилген, салттуу банктын принциптери боюнча же ислам принциптерине ылайык каржылоо, анын ичинде кредиттик төлөмдөр жана башка каржылык шарттарды камтыган финансылык каражат.

1.10. Каржылоо келишим – бул Лицензиат тарабынан «OGOGO» санариптик платформа чегинде Кардарга берилген каржылоону негиздеген келишим, ал салттуу банк иши принциптерине ылайык кредиттик келишим же ислам принциптерине ылайык каржылоо жана банк келишими.

1.11. OTP агрегатор – бул «Никита Онлайн» ЖЧК же Лицензиат менен келишимдик мамиледе турган башка юридикалык жак, ал «OGOGO» санариптик платформа чегинде Кардар тарабынан көрсөтүлгөн телефон номерине OTP (бир жолу колдонулуучу сырсөз) түзүү жана SMS билдирүүлөрүн жөнөтүү кызматын көрсөтөт.

1.12. Кардар – Кыргыз Республикасынын жараны болгон жеке инсан, ал «OGOGO» санариптик платформасы аркылуу өз каражатына товар сатып алуу үчүн буйрутма берген же товар сатып алуу максатында каржылоо алуу боюнча арызды Финансылык-кредиттик уюмдарга, лизинг компанияларына же платформадагы башка катышуучуларга жиберген.

1.13. Товар – бул «OGOGO» санариптик платформа чегинде Соода уюму тарабынан сатылган кыймылдуу мүлк же көрсөтүлгөн кызмат.

1.14. Соода уюму – бул өзүнүн товарын каржылоо келишим алкагында саткан юридикалык жак же жеке ишкер.

1.15. Лицензиат – бул финансылык-кредиттик уюм же лизинг компаниясы, ал санариптик платформа «OGOGO» чегинде Кардарды каржылоо боюнча арызын карап, каржылоонуу берүү тууралуу чечим кабыл алат жана платформаны Лицензиондук келишимге ылайык (чектелген укук, ижара платформасы) ишке ашырылат.

1.16. Лицензиар – бул «OGOGO» санариптик платформасынын укук ээси болгон «OGOGO» ЖЧК.

2. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

2.1. Аталган Келишим – бул санариптик платформа «OGOGO» жөнөкөй электрондук кол тамганы Кардар тарабынан колдонуу боюнча (мындан ары – Келишим) түзүлгөн документ болуп, ал Лицензиат менен Кардар ортосунда каржылоо алуу үчүн санариптик платформа «OGOGO» керектүү басма формаларды кол коюу учурунда жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонуу боюнча мамилелерди жөнгө салуу максатында иштелип чыккан.

2.2. Кардар тарабынан ушул Келишимге кол коюлушу Лицензиат үчүн Кардар менен каржылоо жөнүндө келишим түзүү милдетин жаратпайт.

2.3. Аталган Келишим Кардар тарабынан жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлат. Кардардын «OGOGO» санариптик платформасында аталган Келишимге жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюшу Кардар жана Лицензиат тарабынан аталган Келишимдин бардык шарттары толугу менен кабыл алынганын билдирет.

2.4. Кардардын жөнөкөй электрондук кол тамгасы катары аталган Келишимде каралган OTP колдонулат.

2.5. Кардар аталган Келишим менен таанышкандыгы тууралуу белгини коёт жана «OGOGO» санариптик платформасында OTP тастыктоо жолу менен аны жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коёт. Бул Кардардын аталаган Келишимдин шарттары менен таанышканын жана аларды кабыл алганын билдирет.

2.6. Кардар «OGOGO» санариптик платформасынын алкагында каржылоого байланыштуу бардык аракеттерди тастыктоо жана бардык басма формаларды кол коюу үчүн жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонот.

2.7. «OGOGO» санариптик платформасында жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонуу Кыргыз Республикасынын «Электрондук кол тамга жөнүндө» Мыйзамына ылайык Кардардын өз колу менен коюлган кол тамгасына теңештирилет жана кол менен коюлган кол тамгадай эле юридикалык күчкө ээ. Ушул эле мыйзамга ылайык, жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган бардык басма формалар Кардардын өз колу менен кол коюлган кагаз жүзүндөгү документтерге тең укуктуу болуп эсептелет. Кардар тарабынан жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз колу менен коюлган кол тамганы колдонгондой эле юридикалык кесепеттерге алып келет.

2.8. Кардар тарабынан каржылоо алуу боюнча арызда же башка басма формаларда киргизилген же көрсөтүлгөн персоналдык маалыматтар (аты-жөнү, телефон номери, жашаган жери ж.б.), анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, келишимдерде, макулдашууларда, арыздарда, макулдуктарда, бланктарда, анкеталарда жана «OGOGO» санариптик платформасынын алкагында каржылоого байланыштуу башка документтерде, ошондой эле Кардар тарабынан «OGOGO» санариптик платформасы аркылуу берилген инсандыгын тастыктаган документ Кардарды так аныктаган жана ушул басма формаларга жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол койгон адамга таандык маалымат катары эсептелет.

3. ЖӨНӨКӨЙ ЭЛЕКТРОНДУК КОЛ ТАМГАНЫ КОЛДОНУУ ТАРТИБИ

3.1. Агрегатор OTP (бир жолку тастыктоо коду) жаратат (генерациялайт) жана OTP (бир жолку тастыктоо коду) Кардардын телефон номерине SMS билдирүү аркулуу жөнөтөт.

3.2. Лицензиат жана Лицензиар Агрегатор тарабынан түзүлгөн OTP (бир жолку тастыктоо код) Кардар аны «OGOGO» санариптик платформасына киргизген учурга чейин жеткиликтүүлүккө ээ эмес.

3.3. «OGOGO» санариптик платформасында каржылоого байланыштуу бардык керектүү басма формаларды жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюу аракеттерин тастыктоо үчүн, Кардар алынган OTP (бир жолку тастыктоо коду) анын жарактуу мөөнөтүн ичинде «OGOGO» санариптик платформасында тиешелүү талаага киргизип, кол коюу баскычын («Кол коюу» же кол коюуга арналган башка баскыч) басышы керек.

3.4. Туура OTP (бир жолку тастыктоо коду) киргизүү үчүн Кардарга 3 (үч) жолу аракет кылууга мүмкүнчүлүк берилет.

3.5. Жарактуу (валидуу) OTP (бир жолку тастыктоо коду) колдонуу менен Кардардын аракеттерин тастыктоосу «OGOGO» санариптик платформасында сунушталган бардык басма формалардагы бардык шарттарга макулдугун билдирет.

3.6. Кардар OTP (бир жолку тастыктоо коду) ийгиликтүү киргизген учурда, аракет тастыкталган деп эсептелет жана тиешелүү басма форма Кардар тарабынан жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган деп эсептелет.

3.7. Жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонууга байланыштуу жана аталган Келишим менен жөнгө салынбаган бардык мамилелер Кыргыз Республикасынын «Электрондук кол тамга жөнүндө» Мыйзамына жана «OGOGO» санариптик платформасында сунушталган шарттарга ылайык жөнгө салынат.

4. МААЛЫМАТТАРДЫ САКТОО

4.1. Аталган Келишимде көрсөтүлгөн шарттар сакталган учурда, Лицензиат алынган ОТР (бир жолу тастыктоо коду) кол коюлган (жөнөкөй электрондук кол тамга) басма формаларга кошуп, аны өзгөртүлбөй турган түрүндө сактайт.

4.2. Басма формаларга жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол койгондон кийин, Кардардын «OGOGO» санариптик платформасындагы жеке кабинетинен аларды өзүнчө сактоо үчүн жүктөп алуу укугу бар.

4.3. ОТР (бир жолу тастыктоо коду) Агрегатору Кардардын телефон номерине ОТР (бир жолу тастыктоо коду) жөнөтүлгөндүгү тууралуу жазууларды (логдорду) телефон номери, жөнөтүлгөн күн жана так убактысы менен сактоону камсыздайт.

4.4. ОТР (бир жолу тастыктоо коду) Агрегатору киргизилген туура ОТР (бир жолу тастыктоо коду) текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу жазууларды (логдорду) текшерүү күнү жана так убактысы менен сактоону камсыздайт.

КЕПИЛДИКТЕР, УКУКТАР ЖАНА МИЛДЕТТЕР, ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ

5.1. Аталган Келишимге кол коюу менен Кардар төмөнкүлөрдү тастыктайт жана кепилдик берет:

5.1.1. кардар ОТР (бир жолу тастыктоо коду) өзүнүн жөнөкөй электрондук кол тамгасы катары эсептөөгө макул, ал каржылоого керектүү бардык басма формаларды, анын ичинде Каржылоо боюнча Келишимди кол коюу үчүн колдонулушу мүмкүн.

5.1.2. «OGOGO» санариптик платформасындагы каржылоо алуу боюнча арызда Кардар өзүнүн колундагы (абоненттик) телефон номерин көрсөткөнүн;

5.1.3. «OGOGO» санариптик платформасындагы арызда көрсөтүлгөн Кардардын телефон номери жана Кардардын мобилдик телефону үчүн үчүнчү жактардын жеткилиги жок экенин.

5.1.4. кардар SMS билдирүүлөр жана Интернет аркылуу маалымат алмашууда коргоолбогон байланыш каналдарын колдонууга байланыштуу, үчүнчү жактардын уруксатсыз жетүүсү менен байланыштуу ОТР (бир жолу тастыктоо коду) байланыштуу тобокелчиликтерди толук кабыл алууга макул жана жоопкерчиликти өзүнө алат.

5.2. Кардар ОТР (бир жолу тастыктоо коду) купуялуулугун сактоого жана аны үчүнчү жактарга билдирбөөгө милдеттүү.

5.3. Лицензиат жоопкерчиликти тартпайт:

5.3.1. эгерде Кардар жалган персоналдык маалыматтарды көрсөткөн болсо, телефон номери анын менчигинде (абоненти эмес) эмес болсо, же үчүнчү жактар Кардардын телефон номери жана/же мобилдик телефону жана/же ОТР (бир жолу тастыктоо коду) кирген учурда.

5.3.2. обилдик байланыштын, Интернет маалымат-телекоммуникациялык тармагынын, электр байланыш тармактарынын кандай гана себептерден болбосун үзгүлтүккө учурашы жана анын натыйжасында Кардардын ОТР (бир жолу тастыктоо коду) камтылган SMS билдирүүнү убагында албаганы же ал алган билдирүүнү убагында «OGOGO» санариптик платформасына киргизбегени үчүн.

5.3.3. Үчүнчү жактар Кардардын телефон номери жана/же мобилдик телефону жана/же ОТР(бир жолу тастыктоо коду) кирген учурда Кардарга келтирилген мүмкүн болгон чыгымдар үчүн.

Компания
«Универсал Кредит» ЖЧК Микрокредиттик компания
Бишкек шаары, Гоголя 129/1 көчөсү тел. (0312) 43-35-23, 43-47-02 0(708)15-10-11,0(774)97-67-26, 0(555)18-85-44,0(555)18-85-22 тел. (WhatsApp): +996-555-433-523 <u>mcc_ufc.b@gmail.com</u>